

**МУСАЕВА В.И. – Кыргыз билим берүү академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери., п.и.к.**

**Компетенттүлүктүн негизинде кыргыз тилин окутууну оптималдаштыруу**

Эне тили көп функцияны аткарған көрүнүш - пикирлешүү куралы, таанып-билиүү каражаты, чындыктын чагылдырылыши, инсандын интеллектуалдык жана руханий өнүгүүсүнүн каражаты ж.б. Тилди аракетке келтирген эне тилин өздөштүрүү деңгээлине, окуучулардын бардык мектеп предметтерин, биринчи кезекте экинчи тилди жана чет тилдерди өздөштүрүүсү, ошондой эле аналитикалык ой жүгүртүүлөрүнүн өнүгүүсү тыгыз байланышта. Тил менен ой жүгүртүү бири-бири менен органикалык биримдикте.

Эне тилинин мектеп курсунун структурасында анын өз алдынча үч багыты көрүнүп турат: тилдин системасы; орфографиялык жана пунктуациялык эрежелер, кеп маданиятынын өсүүсү. Мектепте тилдик эрежелерге (орфография, пунктуация) үйрөтүү салт боюнча алгылыктуу деп эсептелинип, тилдин теориялык маалыматтары кептин практикалык ишмердүүлүгүн калыптандыруу үчүн колдонулбастан, ажыратылып окутуулуда. Ушундан улам, мектеп окуучуларынын функционалдык сабаттуулугу толук камсызданылбай, бүтүрүүчүлөрдүн оозеки жана жазуу кеби боюнча көндүмдөрү жеткиликтүү деңгээлде калыптанбай жатат. Сабаттуу кеп көндүмдөрүн калыптандыруу мaseелелери азыркы учурда программалык-усулдук документтерде берилип, а практика жүзүндө толук кандуу ишке аштай келүүде.

Кыргыз тили Кыргыз Республикасындагы түпкү элдин эне тили болуу менен бирге эле башка этностордун (орус, өзбек, казак, тажик, уйгур ж.б.у.с) байланыш катнашының, ошондой эле маданияттар аралык диалогдун жана таанып-билиүүнүн каражаты катары кызмат кылат. Республиканын бардык аймактарында бул тил кецири колдонулат жана билим алууга болгон муктаждыгын канаттандырат. Ошондой эле Мамлекеттик тил катары да Кыргызстанда жашаган бардык элдердин кызыгуусун шарттайт. Улуттук баалуулуктарды кийинки муунга жеткирүүнүн негизги каражаты да болуп саналат. Кыргызстанда жашап жаткан текстеш этностордун (казак, өзбек, уйгур, татар ж.б.) маданиятын, баалуулуктарын, үйрөнүүгө көпүрө да болуп саналат. Текстеш болгондуктан алар үчүн кыргыз тилин үйрөнүүдө чоң тоскоолдуктар жокко эсе.

Кыргыз тили түпкүлүктүү элдин эне тили катары, ошондой эле бардык этностордун (өзбек, казак, тажик, уйгур, түрк ж.б.) баарлашуусунун, таанып-билиүүсүнүн, маданияттар аралык диалогунун каражаты болуп саналат. Ал республиканын бардык аймактарында кецири колдонулуп, бардык элдердин билим алуу муктаждыктарын камсыздандырат. Ошондой эле кыргыз тили Мамлекеттик тил катары бул тилди башка этностордун үйрөнүүсү үчүн шарт түзөт.

Кыргыз тили маданий-руханий баалуулуктарды кыргыз элинин өсүп келе жаткан муундарына өткөрүп берүү үчүн, ошондой эле текстеш жана дүйнө элдеринин баалуулуктарын таанып-билиүү үчүн шарт түзөт. Мектептердин жана гимназиялардын ортоңку баскычындагы окуучулар кыргыз тилин эне тил катары окуп-үйрөнүүнүн натыйжасында тилдик, кептик жана маданият таануучулук компетенттүлүктөргө ээ болуулары зарыл.

**Эне тилин үйрөтүүнүн максаты жана милдеттери**

**Максаты**

- Окуучулардын коммуникативдик көндүмдөрүн өнүктүрүү жана социалдаштырууну камсыздоо;
- Алардын маданий-тилдик окшоштуктарын түзүүгө көмөктөшүү.

**Милдеттери**


- **Когнитивдик.** Окуучулар эне тилин дүйнө таануунун куралы, чындыкты чагылдыруунун каражаты ошондой башка предметтер боюнча билим алуунун куралы катары колдонушат. Эне тилин бүтүн жана өнүгүп жаткан система катары кабыл алат, курамдык өзгөчөлүктөрүн, тил бирдиктеринин маанисин жана кызматын түшүнөт, тилдик кубулуштарды жана фактыларды анализдей алат, оозеки жана жазуу кебинде адабий тилдин нормаларын колдонот.
- **Колдонуучулук.** Окуучу кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүнө (сүйлөө, угуу, окуу жана жазуу) жана пикирлешүүнүн түрдүү тармактарында пикирлешүү маданиятына жана өзүнүн оозеки кебин өз алдынча өркүндөтүүгө жөндөмдүү болот.
- **Баалуулук.** Эне тили маданият жаратуучу экендигин түшүнөт, өзүндө руханий-тарыхый мурас катары тилге кылдат мамиле кылууну тарбиялайт, маданият аралык пикирлешүү формаларына ээ болот.

### **Эне тилин үйрөтүүдөгү коммуникативдик-ишмердүүлүк мамиле**

Эне тилин окутуудагы окуучулардын кептик - ой жүгүртүүчүлүк, коммуникативдик ишмердүүлүгүн өркүндөтүү, алардын кеп маданиятын өнүктүрүү, тил системасын өздөштүрүү жана анын мыйзамдарын таанып-билүүчүлүк мааниде гана эмес, ошондой эле функционалдык маанилерин да көздөйт. Баарынан мурда, азыркы учурдагыдай тескерисинче эмес, үйрөнүлүп жаткан тил бирдиктерин фактыны үйрөнүү функциясынан анын мүнөздөмөсүн андап-түшүнүү менен, өздөштүрүүгө болгон мамилени өзгөртүү керек.

Эне тилин үйрөтүүдөгү белгиленген максаттар менен милдеттерди чечүү үчүн коммуникативдүү-ишмердүүлүк мамилесин (1-диаграмманы караңыз) колдонуу сунушталат.

**1-диаграмма. Коммуникативдик-ишмердүүлүк мамиле**



Тилдин бардык элементтерин бириктүрүүчү мындай мамиледе тилдик курам жана мыйзамдар тексттин негизинде таанылат. Пикирлешүү үчүн багытталган текстте тилдик бирдиктер табигый кырдаалда, табигый чөйрөдө көрсөтүлгөн. Тилдик бирдиктер текстте гана жаңы, т.а. текст түзүүчү функцияларга ээ болот. Бул функцияларды өздөштүрбөө алардын өз алдынча кеп ишмердүүлүгүндө пайдалана албоосуна алып келет. Мына ошентип текст дидактикалык бирдик катары кыргыз тилин мектепте үйрөнүүдө эки маанилүү багытты бириктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Алар: ар кыл турмуштук кырдаалдарда тил системасын жана пикирлешүү эрежелерин, нормаларын таануу. Адабий тилдин бардык функционалдык стилдерине (расмий-иштиктүү, илимий, көркөм, публицистикалык) ылайык тексттин түрлөрүн колдонуу эске алынат (1-таблицаны караңыз). Окуучулар оозеки жана жазуу түрүндөгү ар кыл типтеги даярдыксыз жана даярдалган тексттерди түзүү аркылуу үзгүлтүксүз пикирлешүү кебине тартылган, а тил жана аны туура жазуу нормалары коммуникативдүү милдеттерди ишке ашыруу каражаты болот. Демек, окуучулар оозеки жана жазуу кебинин (конспект, реферат, пикир жазуу, арыз, аннотация, доклад жазуу ж.б.у.с.) ар түрдүү жанрларын өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Текстке таянуу предметтик (тил таануучулук, кептик, маданият таануучулук) жана түйүндүү (маалыматтык, социалдык-коммуникативдик, өзүн - өзү уюштуруу жана маселелерди чече билүү) компетенттүүлүктөрдү калыптандыруу процессинин биримдигин камсыз кылат. Текстти түшүнүү жана түзүү тажрыйбасы окуу процессинде, мектептен сырткары, ошондой эле окуучулардын келечектеги кесиптик ишмердүүлүгүндө пайдаланылыши мүмкүн.

**1-таблица. Үйрөтүү этаптарына ылайык тексттердин сунушталышы**

	Оозеки-Сүйлөшүү	Көркөм	Публицистикалык	Окуу-илимий	Расмий-иштиктүү
5-7	5%	45-50%	30-35%	10%	5%
8-9	5%	30-35%	25-30%	15-20%	15%

#### **Кыргыз тили курсунун түзүлүш логикасы (5-9-кл)**

Бул курс башталгыч класстардын кыргыз тили курсунун логикалык жактан уландысы болуп саналат жана мазмундары окутуу усулдары жана жумушту уюштуруу формаларындагы улантуучулукту түзөт.

Кыргыз тилин окутуу төмөнкүдөй мазмундук багыттар боюнча жүргүзүлөт:

- Тил жана кеп

- Сөз – тилде жана кепте
- Сүйлөм – тилде жана кепте
- Орфография
- Пунктуация

Мазмундук багыттар окутуунун ар бир баскычтарында тиешелүү бөлүмдердө чечмеленет.

Кыргыз тили курсу 3 этапка бөлүнөт:

1. 5-7-класстар;
2. 8-9-класстар;
3. 10-11-класстар.

Биринчи “Сөз - тилде жана кепте” (5-7-класстар) этапында сөздүн тексттеги конструктивдүү жана семантикалык кызматтары үйрөтүлөт.

Экинчи “ Сүйлөм - тилде жана кепте” (8-9-класстар) этапында тексттеги сүйлөмдүн курамы, мааниси жана анын коммуникативдик кызматтары үйрөтүлөт.

Үчүнчү “Текст” (10-11-класстар) этапында ар түрдүү стилдеги оозеки жана жазуу тексттеринин курулуу эрежелери жана окуучулардын мазмундуу туура, көркөм таасир берүүчү кепти түзүү боюнча көндүмдөрү (тажрыйбалары) өркүндөтүлөт.

Бүтүндөй курс аралыгында биринчи кезекте, көңүл кеп ишмердүүлүгүнүн анын бардык түрлөрүндө ишке ашуусуна көңүл бөлүнөт (2-таблицаны караңыз).

**2-таблица. Эне тили (кыргыз тили) курсунун түзүлүшү**

Окутуунун этаптары	Тилдин системасы	Кептик ишмердүүлүк			
		Үгүү	Сүйлөө	Окуу	Жазуу
5-7-класстар	<b>Сөз - тилде жана кепте:</b> анын конструктивдик жана семантикалык кызматы				
8-9-класстар	<b>Сүйлөм тилде жана кепте:</b> анын түзүлүшү, мааниси жана коммуникативдик кызматы				

10-11- класстар	<b>Текст:</b> ар түрдүү стилдерде тилдин түзүлүшү жана кызмат кылуу эрежелери				
--------------------	---	--	--	--	--

### 1. «Сөз - тилде жана кепте» (5-7-класстар)

Бул курска (5-клас) киришүүдө текст жөнүндөгү маалыматтар, тилдин бирдиктери: сөз, сөз айкаштары жана сүйлөм, алардын кептеги кызматы кайталанат жана тереңдетилет. Кыргыз тили боюнча билимдерди өздөштүрүүдө көмөкчү болуп саналган фонетика, орфоэпия жана графика («сөз жана анын тыбыштык түзүлүшү») жана сөз жасоо («сөз жасоо») тууралуу маалыматтар өзүнчө бөлүмдөрдө берилди.

. 5-7-класстардагы курсун негизги мазмуну төмөнкү бөлүмдөрдө көрсөтүлгөн:

- тил жана коом;
- текст;
- сөз жана сүйлөм - текстте;
- сөз жана анын лексикалык маанилери;
- сөз - сөз түркүмү катары.

Бул бөлүмдөрдү окутууда ар түрдүү функционалдык типтердеги жана жанрлардагы тексттер колдонулат. Бул окуучуларды тилдик бирдиктерди текст жасоочулук кызматтарына ылайык кебинде максаттуу колдонууга мүмкүндүк түзөт. Жалпысынан сөз түркүмдөрүн тексттик негизде окутууну төмөнкүчө көрсөтүүгө болот (1-чиймени караңыз)

**3 – таблица. Сөз түркүмдөрүн тексттик негизде окутуу**

I	II	III
Сүйлөм	Морфологиялык категориялардын талданышы	Текст

Орфография жана пунктуация боюнча материалдар бүткүл курсун ичинде тиешелүү темага ылайык жайгаштырылат.

### 2. «Сүйлөм - тилде жана кепте» (8-9-класстар)

8-9-класстарда сөз айкашы жана сүйлөмдүн курулушу ошондой эле айтып берүү функцияларынын (кырдаалга жараша таасир этүү, маалымат айттуу, кабарлоо ж.б.үс.) синтаксистик эрежелери окутуулат.

8-9-класстардын курсунун негизги мазмуну төмөнкү бөлүмдөрдө сунушталган:

- тил жана коом;
- текст;
- жөнөкөй сүйлөм – тилде жана кепте;
- татаал сүйлөм – тилде жана кепте.

Сөз айкашы сүйлөмдүн түзүлүштөрү ар түрдүү стилдердеги жана жанрлардагы тексттерде каралат, бул коммуникативдик милдеттерге ылайык вариативдүү текст кура билүү көндүмүн өнүктүрүүгө мүмкүндүк түзөт.

Байланыштуу кептин көндүмдөрүн өздөштүрүүдө көмөкчү болуп эсептелинген сөз айкашы жөнүндөгү маалыматтар 8-класста өзүнчө бөлүм катары берилген. 9-класстагы курс 5-9-класста бардык окутулгандарды системалаштыруу менен аяктайт («Тил жана кеп жөнүндөгү маалыматтарды системалаштыруу» бөлүмү). Орфография жана пунктуация боюнча материалдар бүткүл курс боюнча жайгаштырылат.

5-9-класстарда кыргыз тилинин грамматикалык түзүлүшүн мындан ары өздөштүрүүсү, окуучулардын кептин функционалдык ар түрдүүлүк системасына, оозеки жана жазуу кебинин ар кыл түрлөрү боюнча көндүм жана жөндөмдөргө ээ болуусу, активдүү жана пассивдүү сөздүгүнүн көңейиши ишке ашырылат.

### Предметтик компетенттүүлүктөр

**Предметтик компетенттүүлүктөрдү** аныктоодо төмөнкүлөр эске алынды:

- Кептик-ой жүгүртүүчүлүк ишмердүүлүк төмөнкү фазаларга ээ: мотив – максат – багыт алуу – пландаштыруу – ишке ашыруу – текшерүү;
- Кептик ишмердүүлүк процессинде сүйлөөчүнүн грамматикасы жана угуучунун грамматикасы колдонулат;
- Адамдын кеби анын дүйнө таанымын жана маданий деңгээлин чагылдырат.

Мына ушуга байланыштуу эне тилинин төмөнкүдөй компетенттүүлүктөрү белгиленди:

- **тил таануучулук** – тилдин системасына ээ болуу, тактап айтканда, тилдин курулушу, тилдик нормалар, анын ичинде орфографиялык жана пунктуациялык;
- **кептик** – кептик кырдаалдар жана тилдик нормаларга ылайык коммуникативдүүлүк ишке ашырылып, өзүнүн кептик мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтөт жана сөздүк корун байытат.
- **маданият таануучулук** – тилдин улуттук-маданий өзгөчөлүгүн эске алуу менен диалог жүргүзө билүүсү.

**Тилдик компетенттүүлүккө** ээ болуу бул – бүтүрүүчүнүн тилдин жеке жана жалпы закондорун чагылдыруучу нормалар жана эрежелер боюнча билимге ээ болот, лингвистикалык маалыматтарды чечмелейт (интерпретациялай алат), аналитикалык ой жүгүртүү көндүмдөрүнө ээ болот:

- тилдик бирдиктерди, тилдин системасындагы функциялары жана тексттеги ролу менен байланышта түшүнөт;
- лингвистикалык бирдиктерди, функциялары, маанилери жана стилдери боюнча топтоштурат;
- тилдик бирдиктердин синонимдештигин, структурасы, семантикасы жана стили боюнча айырмалайт;
- кептин оозеки жана жазуу формаларынын өзгөчөлүктөрүн айырмалайт;
- каралган орфограммалардын көлөмүнө жана пунктуациялык эрежелерге ылайык орфографиялык жана пунктуациялык көндүмдөргө ээ болот.

**Кептик компетенттүүлүккө** ээ болуу – бул мектеп бүтүрүүчүсү (сүйлөөчүүгүүчү) коммуникативдик милдеттерди аныктоого, тилди пикир алышуунун ар кыл кырдаалдарында оозеки жана жазуу формасында пайдаланууга, өзүнүн сөздүк корун байытуу менен кептик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жөндөмдүүлүгү:

- карым-катнаштын (коммуникациянын) максатына ылайык кептин предметин жана темасын түшүнөт жана белгилейт;
- тексттеги биринчи жана экинчи маалыматтарды бөлүп көрсөтүп, аларды чындык менен салыштырат;
- коммуникативдик мазмунуна ылайык тексттердин функционалдык-семантикалык типтерин, кептин ар кыл жанрындагы жана стилиндеги тексттерди айырмалайт жана пайдалана алат.
- адабий тилдин (стилдердин) нормаларына, пикир алышуунун максатына (кептик кырдаалдарга) ылайык текст түзөт;
- текстти ар кыл стилдик режимдерге (бир стилдеги текстти экинчи стилге айландыруу), түрдүү эмоционалдык жагдайларга (тондорго) ылайыктап кайрадан түзөт;

**Маданият таануучулук** компетенттүүлүгүнө ээ болуу – бул мектеп бүтүрүүчүсү пикир алышууга катышуу менен социалдык кептик жана тарыхый-маданий контекстти эске алууга жөндөмдүү:


- коомдо жүрүм-турумдун нормаларына ылайык баарлашуунун катышуучусунун социалдык ролун өзүнө кабыл алат;

- элдин маданий мурасынын маанилүү бөлүгү катары тилге жекече мамилесин билдирет;
- кеп этикетинин нормаларына ээ болот.

### **Предметтик жана түйүндүк компетенттүүлүктөрдүн байланышы**

Түйүндүү компетенттүүлүктөр (маалыматтық, социалдык-коммуникативдик, өзүн-өзү уюштуруу жана маселелерди чече билүүчүлүк) кыргыз тили сабагында предметтик: тил таануучулук, кептик жана маданият-таанытуучулук компетенттүүлүктөр аркылуу калыптанат (2-чиймени караңыз).

### **2-диаграмма. Предметтик жана түйүндүү компетенттүүлүктөрдүн байланышы**



(угуу) жана талкуулоо ой жүгүртө билүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүп, баалуулук багыттарды иштеп чыгууга көмөктөшөт. Ал тексттерди сынчыл көз караш менен баалоо, тексттерден маалыматтарды табууга, башкалардын пикирлерин уга билүүгө жана өз пикирин калыптандырууга, ар түрдүү көз караштарды салыштырууга үйрөтөт.

Бай сөздүк корго ээ мектеп окуучусу өз оюн эркин жана так билдириүүгө жөндөмдүү болуу менен ар түрдүү кырдаал жана карым-катнаштын чойрөлөрүндө ийгиликтерге жетишет. Эне тили боюнча карым-катнаштын маданиятына жетишүү бул – башка элдердин да маданиятын сыйлоо сезимин өнүктүрүүнү жөнгө салат.

### **Окуу каражаттарын тандоонун жана окутуунун принциптери**

Кыргыз тилинин куррикулуму окутуунун жалпы дидактикалык принциптерин (илимийлүүлүк, ырааттуулук, жеткиликтүүлүк ж.б.) негиз кылыш алат. Ошондой эле эне тилин өздөштүрүүнүн таанылган мыйзам ченемдүүлүктөрүнөн келип чыккан спецификалык-предметтик принциптерди эске алат:

1. тил менен ой жүгүртүүнүн биримдигине таянуу принциби;
2. окуучулардын кеп практикасына, тексттин теориясына карай өнүгүү принциби;
3. тилдик маанилерди окутууда алардын интеграцияланышынын жана дифференцияланышынын биримдиги принциби.

Коомунактивдик-ишимдердүүлүк мамилесин ишке ашырууну камсыз кылуучу окуу каражаттарын тандоо принциптери:

**Дүйнөтаануучулук принциби** – тил, анын функциялары, пайда болуусу, тарыхый өнүгүүсү, тилдердин системалуулугу жана көп түрдүүлүгү, кыргыз тилинин учурдагы эзлөгөн орду, кыргыз адабий тили жана анын коомдук турмуштун бардык тармагында

пайдаланылышы, тил жана жазуу жөнүндө окуучулардын илимий элестөөлөрүн өстүрүүнү камсыз кыла турган окуу материалдарын тандоо сунуш кылынат.

**Системалык-функционалдык принцип** – кыргыз адабий тили жөнүндө билимди, түшүнүктөрдү, маалыматтарды сактоого жана бере билүүгө, карым-катнашقا ылайыкташкан окуучулардын байланыштуу кебин өнүктүрүү боюнча иштердин теориялык негизин камсыз кылуучу, тактап айтканда, кептин ар кыл типтери жана стилдери боюнча текст түзө билүүгө балдарды үйрөтөт.

**Эстетикалык принцип** – тилдин байлыгын, анын көркөм каражаттарын жана нормаларын, ошондой эле тилдик каражаттарды окуучулардын эстетикалык табитин калыптандыруу жана өзүнүн кебин өркүндөтүү муктаждыгын калыптандырууга багытталган окуу материалдарын ылгоо сыныш кылынат. Кыргыз маданиятынын өзгөчөлүктөрүн чагылдырган тексттердин мазмунун аныктайт.

**Предмет аралык принцип** – кыргыз тилин мектеп курсуна кыргыз тилин башка окуу предметтери менен байланыштырууну уюштурууга зарыл болгон окуу материалдарын киргизүү сунуштулат.

**Практикалык принцип** – окуучулардын билимдерин кеңейтүүгө жана ошондой эле предметтик жана түйүндүү компетенттүүлүктөрүн калыптандырууга багытталган окуу ишмердүүлүгүнүн формаларын жана методдорун тандоону аныктайт.

### **Окутуунун негизги методдору**

Коммуникативдик-ишмердүүлүк мамиле интерактивдүү окутуу аркылуу окуучуларды тынымсыз кептик карым-катнашقا тартууну туюндурат. Бул өзгөчө билим берүү процессин уюштурууну жана окууга шарттарды түзүүнү талап кылат. Мынданай учурда окуучулар практикалык жана түйүндүү компетенттүүлүккө ээ болууда башка окуучулар жана мугалим менен мамилелешүү процессинде өзүн-өзү, коомду, деги эле дүйнөнү таанып билүүдөгү белгилүү ыкмаларынын системасына ээ болот жана жекече өнүгүүсүн (троекториясын) конструкциялайт. Интерактивдүү окутуу бардык билим берүү чөйрөсү сыйктуу (көп жактуу коммуникативдүүлүк, жагымдуу психологиялык кырдаал, окуу мейкиндигин атайын уюштуруу) ошондой эле түздөн-түз колдонулуучу методдор менен коштолот.

Сунуш кылышкан методдордун классификациясынын негизинде окуучулардын предметтик жана түйүндүү компетенттүүлүгүн калыптандырууну камсыз кылуучу окуутаанып билүү ишмердүүлүгүнүн мүнөзү жатат.

- *Күнт коюп окуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган методдор.*
- *Жазуу кебин өнүктүрүүчү методдор.*
- *Салыштыруу методу.*
- *Окуучулардын изилдөөчүлүк - ишмердүүлүк методдору.*
- *Кабарлашып окутуу методу.*

*1.Күнт коюп окуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган методдор.* Бул методдор окуу процессине бардык окуучуларды тартууга жардам берет жана тексттер менен иштөөнүн жаңы мамилелерин билдирет, үйрөнүлүп жаткан тема боюнча кызыгууларын арттырып, ой жүгүртүү ишмердүүлүктөрүн активдештириет.

- Буларга төмөнкүлөрдү кошууга болот: ИНСЕРТ, Эки бөлүктүү күндөлүк, окугандарын жупта жыйынтыктоо, ББК, логикалык чынжырлар ж.б.

*2.Жазуу кебин өнүктүрүүчү методдор.* Өзүнүн текстин түзүү боюнча окуучуларда өзгөчө терен түшүнүүнү пайда кылып, алардын байкагычтыгын өнүктүрөт. Жазууда өзүнүн жекече көз карашын, манерасын табууга жардам берет. Өзүнүн жекече ойлорун жана тажыйбаларын урматтоосун өнүктүрөт.

- Буларга төмөнкүлөрдү кошууга болот: РАФТ, беш-он мүнөттүк эссе, дилбаяндын элементин камтыган баяндама, аргументтерширилген эссе ж.б.

*3.Салыштыруу методу.* Бул методдор маалыматтарды классификациялаганга, баалаганга, системалаштыргангага мүмкүндүк түзөт. Мында графикалык уюштуруулар

(атайын чийме, графикалар, тегеректер, таблицалар) окулуп жаткан предметтердин ошоштуктарын же айырмачылыктарын таап көрсөтүгө мүмкүнчүлүк түзөт.

- Буларга төмөнкүлөрдү кошууга болот: Венндин диаграммасы, концептуалдык таблица, Т-схемасы, категориалдык обзор ж.б.

*4. Окуучулардын изилдөөчүлүк ишмердүүлүк методдору.* Эне тили сабагында окуучуларды изилдөөчүлүк ишмердүүлүккө тартуу бул - проблеманы көё билүү, маселени чече билүүнүн ыкмаларын аныктоо, ишмердүүлүктүн методдорун тандоо, күтүлүүчү натыйжаны калыптандыруу, өзүн-өзү талдоо жана фактылык натыйжаларды көрсөтө билүү болуп саналат.

- Буларга төмөнкүлөрдү кошууга болот: долбоор методу, документалдык булактарды изилдөө методу, илимий маанилүү маалыматтарды алуу жана жыйноо методу, интервью, портфолио, концептуалдык карта ж.б.

*5. Кабарлашип окутуу методу.* Бул метод окуучуларга өз ара бири-бири менен маалымат алмашканга, баарлашууга, кюолган милдеттерди чечүү үчүн топто, командада, жамаатта өз ара мамилелешүүнүн көндүмдөрүнө өзүнүн көз карашын аргументтештируү менен талкууну маданияттуу алыш барууга үйрөнүүгө мүмкүндүк түзөт.

- Буларга төмөнкүлөрдү кошууга болот: мээ чабуулу, жупта, кичи топто иштөө, мозаика, талкуунун ар түрдүү түрлөрү (биргелешип издөө, бурчтар, акыркы сездү мага калтырыңыз, стол ортосундагы ручка) ж.б.

### **Адабияттар:**

- 1. Акматов, Б.М., Мукамбетова, А.С.** Кыргыз тилин окутуунун инновациялык технологиясы (Теория жана практика). 1-,2-китептер. – Б.: “Полиграфресурсы”, 2010. – 253б.
- 2. Кыргыз Республикасында жалпы орто билим берүүнүн улуттук алкактык куррикулуму.** – Бишкек, «Kirland» басмаканасы, 2010. – 33б.
- 3. Мусаева, В.И., Асанакунов, Т.А.** Окуп-үйрөнүүдөн күтүлүүчү натыйжалар. Кыргыз тили.5-9-кл. USAIDдин “Салаттуу билим” долбоору. – Б.: “Билим”, 2012. – 96б.
- 4. Саалаев, ئ.** Окутуунун интерактивдүү усулдары. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. – Б.: «Нуска АС» басма борбору, 2007. – 169б.